

**“ОКСУС МИКРОФИНАНСЫЛЫК КОМПАНИЯСЫ”  
ЖАБЫК АКЦИОНЕРДИК КООМУ**

**ФИНАНСЫЛЫК ОТЧЕТТУУЛУКТУН ЭЛ АРАЛЫК СТАНДАРТТАРЫНА  
ЫЛАЙЫК 2023-ЖЫЛДЫН 31-ДЕКАБРЫНДА АЯКТАГАН ЖЫЛ ҮЧҮН  
ДАЯРДАЛГАН ФИНАНСЫЛЫК ОТЧЕТ**

**ЖАНА**

**КӨЗ КАРАНДЫСЫЗ АУДИТОРДУН АУДИТОРДУК КОРУТУНДУСУ**

**Бишкек - 2024**

## МАЗМУНУ

---

<b>Көз карандысыз аудитордун аудитордук корутундусу .....</b>	<b>3</b>
<b>Жетекчиликтин жылдык финансылык отчетту даярдоо жана бекитүү үчүн жоопкерчилиги жөнүндө билдирүүсү.....</b>	<b>8</b>
<b>2023-жылдын 31-декабрында аяктаган жыл үчүн финансылык отчет.....</b>	<b>9</b>
Финансылык абал жөнүндө отчет.....	9
Пайда же чыгым жана башка жалпы киреше жөнүндө отчет .....	10
Акча каражаттарынын кыймылы жөнүндө отчет.....	11
Өздүк капиталдагы өзгөрүүлөр жөнүндө отчет.....	12
Финансылык отчетко эскертүүлөр.....	13

---

**“ОКСУС МИКРОФИНАНСЫЛЫК КОМПАНИЯСЫ” ЖАКнун  
ФИНАНСЫЛЫК ОТЧЕТУ ЖӨНҮНДӨ  
“ЭЙЧЭЛБИ МАРКА АУДИТ” ЖЧКнын  
КӨЗ КАРАНДЫСЫЗ АУДИТОРУНУН АУДИТОРДУК КОРУТУНДУСУ**

**“ОКСУС Микрофинансылык Компаниясы”  
Жабык акционердик коомунун Директорлор кеңешине**

**Финансылык отчеттун аудитинин жыйынтыгы боюнча корутунду**

***Пикир***

Биз “ОКСУС Микрофинансылык Компаниясы” жабык акционердик коомунун (мындан ары – Компания) 2023-жылдын 31-декабрына карата финансылык абал жөнүндө отчетту, кирешелер жана чыгашалар жана башка жалпы киреше жөнүндө отчетту, көрсөтүлгөн датада аяктаган жыл үчүн өздүк капиталдагы өзгөрүүлөр жөнүндө отчетту жана акча каражаттарынын кыймылы жөнүндө отчетту камтыган финансылык отчетуна, ошондой эле эсеп саясатынын негизги жоболорунун кыскача баяндамасына жана финансылык отчетко эскертүүлөргө аудит жүргүздүк.

Биздин пикирибиз боюнча финансылык отчет Компаниянын 2023-жылдын 31-декабрына карата финансылык абалын, Финансылык отчеттуулуктун эл аралык стандарттарына (ФОЭС) ылайык, көрсөтүлгөн датада аяктаган жыл үчүн анын ишинин финансылык натыйжаларын, акча каражаттарынын кыймылын жана капиталдагы өзгөрүүлөрдү бардык олуттуу аспектилерде ишенимдүү чагылдырат.

***Пикир билдирүү үчүн негиз***

Биз аудитти Аудиттин эл аралык стандарттарына (АЭС) ылайык жүргүздүк. Ушул стандарттарга ылайык биздин милдеттерибиз “Финансылык отчетко аудит жүргүзүү үчүн аудитордун жоопкерчилиги” бөлүмүндө баяндалган. Биз Бухгалтерлер үчүн эл аралык этика стандарттары боюнча кеңештин Кесипкөй бухгалтерлердин этика кодексине (БЭЭСК кодексине) жана биздин финансылык отчетко жүргүзгөн аудитибизге карата Кыргыз Республикасында колдонулуучу этикалык талаптарга ылайык Компанияга карата көз карандысызбыз жана биз ушул талаптарга жана БЭЭСК кодексине ылайык башка этикалык милдеттерди аткардык. Биз алган аудитордук далилдер пикирибизди билдирүү үчүн негиз катары жетиштүү жана ылайыктуу деп эсептейбиз.

***Аудиттин негизги маселелери***

Аудиттин негизги маселелери - биздин кесиптик пикирибизге ылайык учурдагы мезгил үчүн финансылык отчетту текшерүү үчүн эң маанилүү болгон маселелер. Бул маселелер биздин жалпысынан финансылык отчетту текшерүүнүн контекстинде жана ушул отчет боюнча пикирибизди билдирүүдө каралды жана биз бул маселелер боюнча өзүнчө пикир билдирбейбиз.

***Кардарлардын кредиттери боюнча күтүлүп жаткан кредиттик чыгымдар үчүн резервдер***

Финансылык абал жөнүндө отчеттун “Кардарларга берилген кредиттер” беренесинин маанилүүлүгүнө жана күтүлүп жаткан кредиттик чыгымдар үчүн резервдерди (мындан ары – “ККЧ”) өз убагында аныктоо жана баалоо үчүн Компаниянын жетекчилиги тарабынан кесипкөй пикирди

колдонууга байланыштуу ФОЭС (IFRS) 9 “Финансылык инструменттерге” ылайык ККЧ үчүн резервдерди эсептөө аудиттин негизги маселелеринин бири болуп саналат.

Компаниянын кредиттик тобокелдикти тескөөгө болгон мамилеси финансылык отчеттун “Тобокелдиктерди тескөө” 30-эскертүүсүндө берилген. Кардарларга берилген кредиттер жана ККЧ үчүн резервдер жөнүндө маалыматтар финансылык отчеттун “Кардарларга берилген кредиттер” 8-эскертүүсүндө берилген.

### ***Биздин ыкмалар***

Аудитордук процедуралардын алкагында биз Компания ФОЭС (IFRS) 9га “Финансылык инструменттер” ылайык бекиткен жана кредиттик тобокелдик жогорулаган учурларды аныктоо, ошондой эле күтүлүп жаткан кредиттик чыгымдарды эсептөө үчүн колдонгон методологияны карап чыктык.

Биз ККЧ үчүн резервдин эсебин, анын ичинде кредиттик тобокелдик модели үчүн баштапкы маалыматтарды жана колдонулган божомолдорду тандалма текшерүүнү, ички кредиттик рейтингдерди, ошондой эле кредитти нарксыздануу баскычтары боюнча классификациялоону талдап чыктык.

Олуттуу индивидуалдуу нарксызданган кредиттерге карата биз Компания тарабынан аныкталган карызды төлөө сценарийлеринин жана алардын ыктымалдуулугунун негизинде, анын ичинде карыз алуучулардын учурдагы ишинен, ошондой эле рыноктогу жеткиликтүү маалыматты эске алуу менен күрөөнү сатуудан күтүлүп жаткан акча агымдары жөнүндө Компаниянын божомолдорун эске алуу менен орду толтурулуучу нарктын жана ККЧ эсептөөлөрүн тандалма негизде талдап чыктык.

Биздин аудитордук процедураларда ошондой эле кардарлардын кредиттери боюнча күтүлүп жаткан чыгымдарды баалоо, анын ичинде мөөнөтү өткөн карыздарды эсепке алуу боюнча контролдорду тестирилөө процесси боюнча контролдоо каражаттарын тандалма негизде тестирилөө камтылган.

Биз ошондой эле Компаниянын финансылык отчетунда ачыкталган кардарлардын кредиттери боюнча күтүлүп жаткан чыгымдар боюнча маалыматты талдадык.

### ***Башка маалыматтар***

2022-жылдын 31-декабрында аяктаган жыл үчүн Компаниянын финансылык отчетуна аудитти башка аудитор жүргүзгөн, ал 2023-жылдын 31-мартында аталган отчет боюнча өзгөртүлбөгөн пикирин билдирген.

### ***Компаниянын жетекчилигинин жана корпоративдик башкаруу үчүн жооптуу адамдардын финансылык отчет үчүн жоопкерчилиги***

Компаниянын жетекчилиги ФОЭСке ылайык финансылык отчетту даярдоо жана ишенимдүү берүү үчүн, ошондой эле Компаниянын жетекчилиги алдамчылыктан же катадан келип чыккан олуттуу бурмалоолорду камтыбаган финансылык отчетту даярдоо үчүн зарыл деп эсептеген ички текшерүү системасын камсыз кылуу үчүн жооптуу.

Финансылык отчетту даярдоодо Компаниянын жетекчилиги Компаниянын ишин үзгүлтүксүз улантууга жөндөмдүүлүгүн баалоо үчүн, тиешелүү учурларда иштин үзгүлтүксүздүгүнө тиешелүү маалыматтарды ачып берүү үчүн жана жетекчилик Компанияны жоюуну, анын ишин токтотууну көздөгөн же жоюу же ишин токтотуудан башка кандайдыр бир реалдуу альтернатива болбогон учурларды кошпогондо, иштин үзгүлтүксүздүгүнө жол берүүнүн негизинде отчет түзүү үчүн жооптуу.

Корпоративдик башкаруу үчүн жооптуу болгон адамдар Компаниянын финансылык отчетун даярдоону көзөмөлдөө үчүн жооптуу.

## **Финансылык отчеттун аудити үчүн аудитордун жоопкерчилиги**

Биздин максатыбыз финансылык отчеттор ак ниетсиз аракеттерден же каталардан улам олуттуу бурмалоолорду камтыбагандыгына жана биздин пикирибизди камтыган аудитордук корутундуну жасоого акылга сыярлык ишенимге ээ болуу. Акылга сыярлык ишеним жогорку деңгээлдеги ишенимди билдирет, бирок Аудиттин эл аралык стандарттарына ылайык жүргүзүлгөн аудит дайыма эле олуттуу бурмалоолорду, алар бар болсо, аныктайт дегенге кепилдик бербейт. Бурмалоолор ак ниетсиз иш-аракеттердин же каталардын натыйжасы болушу мүмкүн жана эгерде алар өзүнчө же жалпысынан ушул финансылык отчеттун негизинде колдонуучулар тарабынан кабыл алынуучу экономикалык чечимдерге таасир этиши мүмкүн деп негиздүү божомолдонсо, олуттуу деп эсептелет.

АЭСке ылайык аудиттин алкагында биз аудит учурунда кесиптик ой жүгүртүүнү жана кесиптик скептицизмди колдонобуз. Мындан тышкары, биз төмөнкүлөрдү аткарабыз:

- Алдамчылыктан же катадан улам финансылык отчеттун олуттуу бурмаланышынын тобокелдиктерин аныктайбыз жана баалайбыз, мындай тобокелдиктерге таасир этүүчү аудитордук процедураларды пландаштырабыз жана аткарабыз, биздин пикирибизге негиздүү жана ылайыктуу негиз берген аудитордук далилдерди алабыз. Кара ниет аракеттердин натыйжасында олуттуу бурмалоону аныктабоо тобокелдиги катанын натыйжасында олуттуу бурмалоону аныктабоо тобокелдигинен жогору, анткени кара ниет аракеттерге көмүскө бүтүм, жасалмалоо, атайылап өткөрүп жиберүү, маалыматты бурмалап берүү же ички көзөмөлдөө системасын айланып өтүү аракеттери кириши мүмкүн.
- Жагдайга ылайык келген, бирок Компаниянын ички көзөмөлүнүн натыйжалуулугу боюнча пикир билдирүү максатында эмес аудитордук жол-жоболорду иштеп чыгуу үчүн аудиттин тиешелүү ички көзөмөлү жөнүндө түшүнүк алабыз.
- Колдонулуп жаткан эсепке алуу саясатынын ылайыктуулугун жана жетекчилик тарабынан жасалган эсепке алууну баалоолордун жана ага байланыштуу ачыкка чыгаруулардын негиздүүлүгүн баалайбыз.
- Улантылып жаткан иш үчүн эсепке алуу негизин жетекчиликтин колдонуусунун ылайыктуулугу боюнча корутунду жасайбыз жана алынган аудитордук далилдин негизинде Компаниянын иштеп жаткан ишкана катары өз ишин улантуу жөндөмдүүлүгүнө шек келтириши мүмкүн болгон окуяларга же шарттарга карата олуттуу белгисиздик бар же жок экендигине корутунду жасайбыз. Эгерде биз материалдык белгисиздик бар деген тыянакка келсек, анда аудитордук отчетубузда финансылык отчеттордогу тиешелүү ачууларга көңүл бурушубуз керек же эгерде мындай ачуулар адекваттуу болбосо, пикирибизди өзгөртүшүбүз керек. Биздин корутунду аудитордук отчеттун датасына чейин алынган аудитордук далилдерге негизделет. Бирок, келечектеги окуялар же шарттар Компаниянын уланып жаткан ишине таасир этиши мүмкүн.
- Финансылык отчеттун берилишин, анын түзүмүн жана мазмунун, анын ичинде маалыматтын ачыкка чыгарылышын, ошондой эле финансылык отчеттун негизинде жаткан операциялар жана көрүнүштөр алардын так берилишин камсыз кылынгандай берилишин баалайбыз.

Биз корпоративдик башкаруу үчүн жооптуу адамдар менен маалыматтык өз ара аракеттенүүнү ишке ашырабыз, аларга башкалардан тышкары аудиттин пландаштырылган көлөмү жана мөөнөттөрү, ошондой эле аудиттин жыйынтыктары боюнча олуттуу эскертүүлөр, анын ичинде аудит процессинде биз аныктаган ички көзөмөлдөө системасынын олуттуу кемчиликтери жөнүндө маалымдайбыз.

Биз ошондой эле корпоративдик башкаруу үчүн жооптуу адамдарга биз көз карандысыздыкка карата бардык тиешелүү этикалык талаптарды сактагандыгыбыз жана аудитордун көз карандысыздыгына негиздүү таасир этүүчү катары каралышы мүмкүн болгон бардык мамилелер жана башка маселелер жөнүндө, ал эми зарыл учурларда тиешелүү сактык чаралары жөнүндө маалымдагандыгыбыз жөнүндө билдирүү беребиз.

Корпоративдик башкаруу үчүн жооптуу адамдарга билдирген маселелердин ичинен биз учурдагы мезгил үчүн финансылык отчеттун аудити үчүн эң маанилүү жана тиешелүү түрдө аудиттин негизги маселелери болгон маселелерди аныктадык. Биз бул маселелерди аудитордук корутундуда

баяндайбыз, бул маселелер жөнүндө ачык жарыялоого мыйзам же ченемдик укуктук актылар менен тыюу салынган же өтө сейрек учурларда биздин корутундуда кандайдыр бир маселе жөнүндө маалымат билдирилбеши керек деген тыянакка келбеген учурдан тышкары, анткени мындай маалыматты билдирүүнүн терс кесепеттери аны билдирүүдөгү коомдук пайдадан ашып кетет деп негиздүү божомолдоого болот.

### ***Башка мыйзамдуу жана жөнгө салуучу талаптар жөнүндө отчет***

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 15-июнундагы № 2017-П-12/25-2-(ЧУА) токтому менен бекитилген “Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алышкан банктарга жана башка финансы-кредит уюмдарына тышкы аудит жүргүзүүгө карата минималдуу талаптар жөнүндө” жобонун талаптарына ылайык Компаниянын 2023-жыл үчүн финансылык отчетуна аудит жүргүзүүнүн жүрүшүндө биз төмөнкүлөрдү текшердик:

- бухгалтердик эсепке алуунун жана финансылык отчетто операциялардын чагылдырылышынын Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген талаптарга ылайык келүүсүн;
- кредиттөө боюнча ишти уюштурууну: кредиттик саясаттын болушу; кредиттик өтүнмөлөрдү кароо жол-жоболору; карыз алуучулардын кредиттик иштерин (досьесин) талаптагыдай жүргүзүү; активдердин абалына жана сапатына мониторинг жүргүзүү; активдерди классификациялоо жол-жоболору жана потенциалдуу жоготуулардын жана чыгымдардын ордун жабууга резервдердин шайкештигин баалоо;
- ички көзөмөлдү уюштурууну: кредиттик жана финансылык операциялар боюнча чечимдерди кабыл алуу тартиби; түзүмдүк бөлүмдөр жана кызматтык нускамалар жөнүндө жоболордун болушу жана сакталышы; бухгалтердик эсепке алууда операциялардын чагылдырылышына жана ишенимдүү отчеттордун даярдалышын контролдоо;
- ички жол-жоболордун жана саясаттардын Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык келишин;
- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын, анын ичинде Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларынын талаптарынын сакталышын;
- тобокелдиктерди тескөөнүн сапатын баалоону.

*Биз жүргүзгөн текшерүүнүн жыйынтыгы төмөндө баяндалат:*

- Компаниянын бухгалтердик эсепке алуусу жана финансылык отчетундагы операциялардын чагылдырылышы бардык олуттуу аспектилерде Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан белгиленген талаптарга ылайык жүзөгө ашырылат.

Биз Компаниянын финансылык отчетунун аныктыгы жөнүндө маанилүү аспектилерде пикир билдирүү максатында зарыл деп эсептеген процедуралардан тышкары Компаниянын бухгалтердик эсепке алуу маалыматтары боюнча эч кандай процедураларды жүргүзгөн жокпуз;

- Компанияда кредиттөө боюнча иш кредиттик өтүнмөлөрдү кароо жол-жобосун, карыз алуучулардын кредиттик иштерин (досьесин) жүргүзүүнү, активдердин абалына жана сапатына мониторинг жүргүзүүнү, активдерди классификациялоо жол-жоболорун жана потенциалдуу жоготуулардын жана чыгымдардын ордун жабууга резервдердин шайкештигин баалоону камтыган кредиттик саясаттын талаптарына ылайык уюштурулган;
- Компаниянын ички көзөмөлдөө системасы кредиттик жана финансылык операциялар боюнча чечимдерди кабыл алуу тартибин, түзүмдүк бөлүмдөр жөнүндө жоболордун жана кызматтык нускамалардын болушун жана сакталышын, бухгалтердик эсепке алууда операциялардын чагылдырылышын жана ишенимдүү отчеттордун даярдалышын контролдоону камтыйт;
- Компаниянын ички жол-жоболору жана саясаты Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына каршы келбейт;
- Компаниянын иши Кыргыз Республикасынын жана Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын мыйзамдарына ылайык ишке ашырылат;
- Компаниядагы тобокелдиктерди тескөө Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын талаптарына ылайык ички саясаттарга жана жол-жоболорго ылайык ишке ашырылат;

- Компаниянын Директорлор кеңешинин жана Жетекчилигинин Компаниянын белгиленген ички документтеринде тобокелдиктердин маанилеринин жана өздүк каражаттардын (капиталдын) жетиштүүлүгүнүн сакталышын контролдоо боюнча иши Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын талаптарына ылайык жүзөгө ашырылат.

**“ЭйчЭлБи Марка Аудит” ЖЧК**

*Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Финансы рыногун жөнгө салуу жана көзөмөлдөө мамлекеттик кызматы тарабынан берилген 2018-жылдын 13-ноябрындагы № 0146 лицензия. Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин 2019-жылдын 11-октябрындагы № 4850-3301-000 каттоо күбөлүгү  
Кыргыз Республикасы, Бишкек ш.Профессор Зима көч., 38, тел./факс (312) 32 05 75*



**Асылбекова А.М., Аудитор, Директор**

*2019-жылдын 7-августундагы каттоо № 0461,  
АД №0012 сериясындагы аудитордун квалификациялык күбөлүгү*

**Кобрицева Н.Н., Аудитор**

*2004-жылдын 12-июнундагы №00047  
аудитордун квалификациялык сертификаты  
2011-жылдын 15-апрелиндеги СІРА №0000492  
2009-жылдын 10-декабрындагы ДипИФР №1709119*

**2024-жылдын 25-марты**

**ЖЕТЕКЧИЛИКТИН ФИНАНСЫЛЫК ОТЧЕТТУ ДАЯРДОО ЖАНА БЕКИТҮҮҮҮЧҮН  
ЖООПКЕРЧИЛИГИ ЖӨНҮНДӨ БИЛДИРҮҮСҮ**

Төмөнкү билдирүү “ОКСУС Микрофинансылык Компаниясы” жабык акционердик коомунун 2023-жылдын 31-декабрында аяктаган жыл үчүн финансылык отчетуна карата аудиторлордун жана жетекчиликтин жоопкерчилигин чектөө максатында жасалган.

Тиркелген отчет “ОКСУС Микрофинансылык Компаниясы” жабык акционердик коомунун (мындан ары - Компания) жетекчилиги тарабынан даярдалган. Компаниянын жетекчилиги Финансылык отчеттуулуктун эл аралык стандарттарына (ФОЭС) ылайык, 2023-жылдын 31-декабрында аяктаган жыл үчүн бардык олуттуу аспектилерде финансылык абалды, иштин натыйжаларын, акча каражаттарынын кыймылын жана өздүк капиталдагы өзгөрүүлөрдү, анын ичинде көрсөтүлгөн датада аяктаган жыл үчүн адекваттуу ачып берүүлөрдү чагылдырган финансылык отчетту даярдоо жана ишенимдүү берүү үчүн өзүнүн жоопкерчилигин тааныйт.

Финансылык отчетту даярдоодо жетекчилик бухгалтердик эсепке алуунун туура принциптерин тандоо жана аларды ырааттуу колдонуу, акылга сыярлык жана негиздүү баалоолорду жана эсептөөлөрдү колдонуу, ФОЭСтин талаптарын сактоо жана финансылык отчетко карата эскертүүлөрдөгү ФОЭСтен бардык олуттуу четтөөлөрдү ачыкка чыгаруу жана жол берүү укук ченемсиз болгон учурларды кошпогондо, Компания өзүнүн ишин жакынкы келечекте улантат деген божомолдорго таянуу менен финансылык отчетту даярдоо үчүн жооптуу.

Компаниянын жетекчилиги ошондой эле Компанияда натыйжалуу жана ишенимдүү ички көзөмөлдөө системасын иштеп чыгуу, ишке киргизүү жана иштешин камсыз кылуу, Компаниянын финансылык абалы жөнүндө маалыматты ар кандай учурда жетиштүү деңгээлде тактык менен даярдоого мүмкүндүк берүүчү жана финансылык отчеттун ФОЭСтин талаптарына ылайык келишин камсыз кылуучу бухгалтердик эсепке алуу системасын колдоо, Компаниянын активдеринин сакталышын камсыз кылуу, алдамчылык, ката кегирүү жана башка кыянаттык менен пайдалануу фактыларын аныктоо жана алдын алуу үчүн өз компетенциясынын чегинде чараларды көрүү үчүн жооптуу.

2023-жылдын 31-декабрында аяктаган жыл үчүн ушул финансылык отчет Компаниянын жетекчилиги тарабынан 2024-жылдын 25-мартында бекитилген.



**“ОКСУС Микрофинансылык Компаниясы” ЖАКнун башкы директору  
Хомяков Д.А.**

**2024-жылдын 25-марты**



**“ОКСУС Микрофинансылык Компаниясы” ЖАК**

2023-жылдын 31-декабрына карата

**Финансылык абал жөнүндө отчет**

(Таблицаалардагы суммалар миң кыргыз сому менен көрсөтүлгөн)

	Эскертме	2023-жылдын 31-декабры	2022-жылдын 31-декабры (кайра каралган)
<b>Активдер</b>			
Акча каражаттары жана алардын эквиваленттери*	6	56 835	5 385
Баалуу кагаздар*	7	9 522	-
Кардарларга берилген кредиттер *	8	1 034 202	808 252
Туундуу финансылык инструменттер	9	7 824	21 555
Негизги каражаттар жана материалдык эмес активдер	10	12 814	9 446
Программалык камсыздоого аванстар	10	9 265	-
Кийинкиге калтырылган салык талабы	11	-	58
Пайдалануу укугуна активдер	12	10 873	10 556
Башка активдер	13	8 284	11 045
<b>Жалпы активдер</b>		<b>1 149 619</b>	<b>866 297</b>
<b>Милдеттенмелер</b>			
Алынган зайымдар	14	860 116	628 290
Субординацияланган зайымдар	15	47 622	45 802
Чыгарылган карыздык баалуу кагаздар	16	29 195	(72)
Учурдагы киреше салыгы боюнча милдеттенмелер	11	1 047	548
Кийинкиге калтырылган киреше салыгы боюнча милдеттенме	11	420	-
Ижара боюнча милдеттенме	12	11 033	11 196
Башка милдеттенмелер	17	11 144	8 506
<b>Жалпысынан милдеттенмелер</b>		<b>960 577</b>	<b>694 270</b>
<b>Капитал</b>			
Уставдык капитал	18	198 755	198 755
Бөлүштүрүлбөгөн пайда		(9 713)	(26 728)
<b>Жалпы капитал</b>		<b>189 042</b>	<b>172 027</b>
<b>Жалпысынан милдеттенмелер жана капитал</b>		<b>1 149 619</b>	<b>866 297</b>


\* - Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын талаптарын эске алуу менен түзүлгөн активдердин наркы 2023-жылдын 31-декабрына карата:

Акча каражаты 58 839 миң сомду,

Баалуу кагаздар 9 564 миң сомду

Кардарларга берилген кредиттер 1 023 172 миң сомду түзөт.

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын талаптарын эске алуу менен түзүлгөн бөлүштүрүлбөгөн пайда 2023-жылдын 31-декабрына карата – (18 164) миң сомду түзөт.

  
Хомяков Д.А.  
Башкы директор



  
Лихацкая Н.А.  
Башкы эсепчи



**“ОКСУС Микрофинансылык Компаниясы” ЖАК**

2023-жылдын 31-декабрында аяктаган жыл үчүн  
**пайда же чыгым жана башка жалпы киреше жөнүндө отчет**  
 (Таблицалардагы суммалар миң кыргыз сому менен көрсөтүлгөн)

	Эскертме	2023-жыл	2022-жыл (кайра каралган)
Пайыздык киреше*	21	326 344	257 275
Пайыздык чыгым	21	(122 347)	(90 831)
<b>Нарксыздануу үчүн резерв түзүлгөнгө чейинки таза пайыздык киреше</b>		<b>203 997</b>	<b>166 444</b>
Пайыздар чегерилүүчү активдердин нарксыздануусу үчүн резервди (түзүү)/калыбына келтирүү**	22	6 078	2 553
<b>Таза пайыздык киреше</b>		<b>210 075</b>	<b>168 997</b>
Алынган комиссиялар		74	668
Чет өлкө валютасы менен операциялардан түшкөн таза киреше (чыгым)	23	(7 905)	(15 485)
Туундуу финансылык инструменттер менен операциялардан түшкөн таза киреше (чыгым)	24	(24 471)	(18 503)
Башка киреше (чыгымдар)	25	3 647	3 592
Башка активдер боюнча нарксыздануу үчүн резерв (түзүү)/калыбына келтирүү***	22	(1 996)	177
<b>Таза пайыздык эмес киреше</b>		<b>(30 651)</b>	<b>(29 551)</b>
<b>Операциялык киреше</b>		<b>179 424</b>	<b>139 446</b>
Операциялык чыгымдар	26	(159 983)	(133 000)
<b>Киреше салыгына чейинки пайда</b>		<b>19 441</b>	<b>6 446</b>
Киреше салыгы боюнча киреше (чыгымдар)	11	(2 537)	(1 281)
<b>Бир жыл ичиндеги пайда</b>		<b>16 904</b>	<b>5 165</b>
<b>Башка жалпы киреше</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Бардыгы жалпы киреше/ (чыгым)</b>		<b>16 904</b>	<b>5 165</b>

\* - КР Улуттук банкынын талабы боюнча түзүлгөн пайыздык кирешелер 2023-жыл үчүн 327 020 миң сомду түзөт.

\*\* - КР Улуттук банкынын талабы боюнча түзүлгөн пайыздар чегерилүүчү активдердин нарксыздануусуна резервдер боюнча чыгымдар 2023-жыл үчүн 5 137 миң сомду түзөт.

\*\*\* - КР Улуттук банкынын талабы боюнча түзүлгөн башка активдердин нарксыздануусуна резервдер боюнча чыгымдар 2023-жыл үчүн 154 миң сомду түзөт.

Тиешелүү түрдө КР Улуттук банкынын талаптарын эске алуу менен түзүлгөн пайда 2023-жыл үчүн 18 392 миң сомду түзөт.

Хомяков Д.А.  
Башкы директор



Лихацкая Н.А.  
Башкы эсепчи



**“ОКСУС Микрофинансылык Компаниясы” ЖАК**

2023-жылдын 31-декабрында аяктаган жыл үчүн  
өздүк капиталдагы өзгөрүүлөр жөнүндө отчет  
(Таблицалардагы суммалар миң кыргыз сому менен көрсөтүлгөн)

	Уставдык капитал	Бөлүштүрүлбөгөн пайда	Жалпысынан өздүк капитал
<b>2021-жылдын 31-декабрына карата калдык</b>	<b>198 755</b>	<b>(31 893)</b>	<b>166 862</b>
2022-жылдын 31-декабрында аяктаган жыл үчүн жалпы киреше	-	5 165	5 165
<b>2022-жылдын 31-декабрына карата калдык</b>	<b>198 755</b>	<b>(26 728)</b>	<b>172 027</b>
Баштапкы сальдого түзөтүүлөрдү киргизүү	-	111	111
<b>Түзөтүүлөрдү эске алуу менен 2022-жылдын 31-декабрына карата калдык</b>	<b>198 755</b>	<b>(26 617)</b>	<b>172 138</b>
2023-жылдын 31-декабрында аяктаган жыл үчүн жалпы киреше	-	16 904	16 904
<b>2023-жылдын 31-декабрына карата калдык</b>	<b>198 755</b>	<b>(9 713)</b>	<b>189 042</b>

Хомяков Д.А.  
Башкы директор



Лихацкая Н.А.  
Башкы эсепчи



**“ОКСУС Микрофинансылык Компаниясы” ЖАК**

2023-жылдын 31-декабрында аяктаган жыл үчүн  
**акча каражаттарынын кыймылы жөнүндө отчет**  
 (Таблицалардагы суммалар миң кыргыз сому менен көрсөтүлгөн)

	Эскертме	2023-жыл	2022-жыл
<b>Операциялык иш-аракеттерден келип түшкөн акча каражаттарынын кыймылы:</b>			
Алынган пайыздар		320 637	258 284
(Төлөнгөн пайыздар)		(137 402)	(83 156)
Алынган комиссиялар		74	668
Башка киреше		3 747	905
(Операциялык чыгымдар)		(126 215)	(121 098)
<b>Операциялык иштен операциялык активдердин жана милдеттенмелердин өзгөрүшүнө чейинки акча каражаттарынын келип түшүүсү/(агып чыгуусу)</b>		<b>60 841</b>	<b>55 603</b>
<i>Операциялык активдердин жана милдеттенмелердин өзгөрүшү</i>			
<i>Операциялык активдердин (көбөйүшү)/азайышы:</i>			
Кардарларга кредиттердин таза өсүшү		(217 557)	(19 559)
Туундуу финансылык инструменттер		14 215	(25 895)
Башка активдер		(7 129)	(10 732)
<i>Операциялык милдеттенмелердин (көбөйүшү)/азайышы:</i>			
Башка милдеттенмелер		3 256	6 032
(Киреше салыгын төлөө)		(1 560)	(670)
<b>Операциялык иштен акча каражаттарынын таза өзгөрүүсү</b>		<b>(147 934)</b>	<b>4 779</b>
<b>Инвестициялык иштен келип түшкөн акча каражаттарынын кыймылы</b>			
(Негизги каражаттарды жана материалдык эмес активдерди сатып алуу)			
		(19 051)	(5 341)
(Карыздык баалуу кагаздарды сатып алуу)			
		(94 433)	(19 789)
Карыздык баалуу кагаздарды тындыруу			
		85 355	19 996
<b>Инвестициялык иштен түшкөн акча каражаттарынын таза өзгөрүүсү</b>		<b>(28 129)</b>	<b>(5 134)</b>
<b>Финансылык иштен түшкөн акча каражаттарынын кыймылы</b>			
Чыгарылган облигациялар	16	29 274	(73)
Алынган кредиттер жана зайымдар	14	707 658	159 947
(Алынган кредиттер жана зайымдар боюнча төлөмдөр)			
	14	(499 655)	(164 452)
(Ижара боюнча төлөмдөр)			
	12	(9 640)	(8 123)
<b>Финансылык иштен түшкөн акча каражаттарынын таза өзгөрүүсү</b>		<b>227 637</b>	<b>(12 701)</b>
Чет өлкө валюта курсунун өзгөрүүсүнүн чет өлкө валютасындагы акча каражаттарынын калдыктарына тийгизген таасири			
		1 719	(5 811)
<b>Акча каражаттарынын абалындагы таза өзгөрүү</b>		<b>53 293</b>	<b>-18 867</b>
<b>Отчеттук мезгилдин башына карата акча каражаттары</b>	<b>6</b>	<b>5 546</b>	<b>24 413</b>
<b>Отчеттук мезгилдин акырына карата акча каражаттары</b>	<b>6</b>	<b>58 839</b>	<b>5 546</b>

Хомяков Д.А.  
 Башкы директор



Лихацкая Н.А.  
 Башкы эсепчи

